

“Бекитемин”

К.Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік  
университетинин илимий иштер жана әл  
аралық байланыштар боюнча проректору,  
филология илимдеринин доктору,  
профессор Мурзахмедова Г.М.



16.05.2023.

К.Карасаев атындағы мамлекеттік университетинин кыргыз филологиясы  
факультетинин кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасының 2023-  
жылдын 16-майда өткөн отурумдун №10 протоколунан көчүрмө

Бишкек шаары

16.05.2023.

**Күн тартибинде:**

К.Карасаев атындағы Бишкек мамлекеттік университетинин кыргыз  
жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасының изденүүчүсү Режеп  
Акалындын 10.02.20 - тектештирме-тарыхый, типологиялық жана  
салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты  
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “**Кыргыз жана түрк  
тилдериндеги дене мұcho аталыштарының уясында жасалған туунду жана  
татаал сөздөр**” аттуу темада жазылған илимий ишин талкуулоо. Илимий  
жетекчиси: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков.

Төрага – ф.и.д., проф.м.а. Усмамбетов Б.Ж.

Катчы – Денсоолукова А.А.

**Катышкандар:** Б.Ж.Усмамбетов филология илимдеринин доктору  
(10.02.06), филология илимдеринин доктору, проф. Ибраимов С. (10.02.06),

филология илимдеринин доктору (10.02.06), проф. Т. Садыков, филология илимдеринин доктору, доцент М.К.Алишова (10.02.06), филология илимдеринин кандидаты (10.02.21), проф. м.а. Жумалиев Ж., филология илимдеринин кандидаты, доц. А.Т. Карымшакова, филология илимдеринин кандидаты Г.Э.Садыралиева (10.02.01), филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Т.У.Уметалиева (10.02.01), филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Ж.А.Артыкова (10.02.01), филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а.П.С.Эстебесова (10.02.01), кафедра катчысы А.А.Денсоолукова.

Күн тартибинде коюлган маселе боюнча кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын башчысы, профессордун милдетин аткаруучу, филология илимдеринин доктору, отурумдун төрагасы Б.Ж. Усмамбетов төмөнкүлөргө токтолду: Урматтуу кесиптештер, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын изденүүчүсү Режеп Акалындын **“Кыргыз жана түрк тилдериндеги дене мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр”** аттуу темада жазылган кандидаттык (10.02.20 – текстештирметарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими) илимий ишин талкуулоо кафедранын отурумунун күн тартибине коюлууда. Диссертанттын алдыбызга коюлуп жаткан кандидаттык диссертациялык иши боюнча өзүбүздүн көз карашыбызды кенен айтып, талкуулап жаткан жыйынтыгын тиешелүү формада беришибиз зарыл. Бул иш боюнча бир айга чукул таанышып чыктык. Ошондуктан, эрежеге ылайык адегенде диссертантка сөз берип, суроолор менен толуктап, андан ары ирээти менен талкууласак каршы болбайсуздар деген ойдомун.

Анда эмесе, диссертациялык иштин мазмуну менен таанышып чыгуу үчүн сөз диссертант Режеп Акалынга берилет.

**Диссертант Режеп Акалын:** Урматтуу бүгүнкү илимий талкуунун төрагасы, агайлар, эжелер! Сиздердин талкууга «Кыргыз жана түрк тилдериндеги дене мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр» деген темада аткарылган кандидаттык ишим сунушталып

жатат. Илимий жетекчим - филология илимдеринин доктору, профессор Ташполот Садыков агай.

Белгилүү болгондой, адам баласы ириде өзүн, андан соң көзгө көрүнгөн, сезип туулган айлана-чөйрөсүн таанып билет. Мунун натыйжасында сөздүк курамынын байыркы катмары пайда болот. Алардын бири - дene мүчө аталыштары сөз жасоонун маанилүү булагы деп табылат. Мындай сөздөрдү салыштырып изилдөө эки тилдин окшош жана айырмалуу жактарын аныктоонун өбөлгөсү экени талашсыз. Демек, кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдү изилдөө түркология үчүн актуалдуу маселелерден болуп саналат.

Диссертациялык иштин негизги максаты – кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдү салыштырып изилдөө жана эки тилдин ортосундагы окшоштук жана айырмачылыктарды аныктоо болуп саналат.

Иш киришүүдөн, үч баптан, корутунду жана колдонулган адабияттардын тизмесинен турат. Иштин көлөмү 197 бет.

**Биринчи бапта** кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн изилдениш тарыхына сереп салынып, эки тилдеги дene мүчө аталыштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөр маселесин ким кандай аспектиде изилдегени, кандай түшүнүктөр жана бирдиктер такталып, кандай фундаменталдуу эмгектер жарык көргөнү иликтенет. Мунун натыйжасында изилдөөнүн негизин В.В.Виноградов, А.Н.Тихонов, А.Ю.Самохин, Е.Л.Гинзбург, Р.С.Манучарян, Е.А.Земская, А.И.Моисеев, Н.А.Баскаков, К.Тыныстанов, Ж.Шүкүров, Б.Юнусалиев, Б.Орузбаева, С.Кудайбергенов, С.Давлетов, Т.Садыков, И.Абдувалиев, Б.Сагынбаева, Н.К.Дмитриев, А.Н.Кононов, Э.В.Севоротян, Т.М.Гарипов, Т.Бангуоглу, М.Ергин, Б.Аталай, О.Демиржан, А.Эржиласун, М.Хенгирмен, Т.Гүлленсой өндүү тилчилердин фундаменталдуу эмгектери, кыргыз жана түрк тили боюнча жарык көргөн сөздүктөр түзөт.

**Экинчи бапта** кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдү изилдоө материалдары жана методдору тууралуу маалымат берилет. Сөз жасоо уясында бир гана уңгу болот. Уңгу – сөз жасоо уясынын милдеттүү компоненти. Уңгусуз сөз жасоо уясы болбайт. Уңгу уядагы бардык түүнду сөздөр менен сөз жасоо тизмектеринин курамына кирет. Сөз жасоо тизмеги – уянын тутумундагы маанилүү синтагматикалык бирдик. Ал уңгулаш сөздөр арасындагы синтагматикалык катыш аркылуу пайда болот.

**Үчүнчү бапта** кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык, фонетикалык жана тарыхый окшоштуктары жана айырмачылыктары тууралуу сөз болот.

Кыргыз тилиндеги дene мүчө аталыштарын билдирген сөздөргө *иch, таман, кулак, көз, ооз, бет, тил, баш, моюн, жүрөк, бел, боор, мурун, тиши, көөдөн, көкүрөк, киндик, кол, тизе, аяк, ээк, төши, карын* лексемалары кирсе, түрк тилинде мындай сөздөрдүн курамы андагы тиешелүү шайкештиктөр менен аныкталат.

Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан морфологиялык жол аркылуу жасалган уялардын курамында бардык сөз түркүмү бар экенин байкайбыз. Мисалы: *арка* (*тубаса негиз*) – *арка-к* – зат атооч, *аркы-луу-* *сын атооч*, *арка-ла* – этиш. Эки тилде дene мүчө аталыштарынан жаңы сөздөрдүн жасалышында куранды мүчөлөрдүн өз ара окшоштуктары арбын кездешет.

Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган татаал сөздөрдүн ичиндеги компоненттердин синтаксистик байланышын эске алыш керек. Мындай татаал сөздөрдө эки же андан көп компонент биригип, бирдиктүү маанини туонтат. Татаал сөздөрдү ич ара бир нече маанилик топко бөлүп көрсөтсө болот:

Темпоралдык түшүнүктөрдү туонткан дene мүчө аталыштарынан уюшкан татаал сөздөр: *hafta başı* (*жуманын башы*); *yıl başı* (*жылдын башы*) *ж.б.*

Аскердик түшүнүктөрдү туонткан дene мүчө аталыштарынан уюшкан татаал сөздөр:*ırgat başı* (көзөмөлдөөчү); *kapalı kol* (жасык колонна); *öncü başı* (негизги аскерлер); *açık kol* (ачык колонна) ж.б.

Техникалык түшүнүктөрдү туонткан дene мүчө аталыштарынан туунду татаал сөздөр:*otomobil kolu* (автоколонна); *baskı kolu* (унаанын тормозуна байланыштуу); *ağın gözleri* (желе көздөрү) ж.б.;

Медицина-анатомиялык түшүнүктөрдү туонткан дene мүчө аталыштарынан туунду татаал сөздөр:*göz hafızası* (көздүн эс тутуму); *göz kası* (көз булчуну); *yüz kızartısı* (беттин кызарышы); *sağ kol* (оң кол); *sol kol* (сол кол); *göz hekimi* (көз доктур); ж.б.

Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан синтаксистик жол аркылуу жасалган татаал зат атоочтор эң өнүмдүү жолдордун бири болуп саналат. Анын ичинде эң көп кездешкен аталыштардын катарына, куралшайман, кийим-кечек атоолор кирери анык болду.

Кыргыз жана түрк тилдеринде фонетикалык ажырым арбын кездешет. Тектеш тилдердин арасында мындай ажырымдардын болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Кыргыз жана түрк тилдеринин ортосундагы фонетикалык айырмачылыктардын пайда болушунун бир канча себептери бар: а) биринчиiden, түрдүү алфавиттердин колдонулушу. Тагыраак айтканда, кыргыз тилинде кирилл алфавитине негизделген кыргыз алфавити, ал эми түрк тилинде латын алфавитине негизделген түрк алфавити колдонулат; б) экинчиiden, бул тилдердин биринин түрк тилдеринин огуз тайпасына кириши, экинчисинин ушул тилдердин кыпчак тайпасына кириши; в) үчүнчүдөн, башка тилдер менен болгон карым катыштары. Тил ал тилде сүйлөгөн элдин тагдыры менен ажырагыс бирдикте өнүгүп, өзгөрүп отурат.

**Мисалы:** Кыргыз тилинде: *жүрөк* I 1. Адамдардын, жаныбарлардын сол жак көөдөнүндөгү булчундуу баштыкча түрүндөгү кандын айланышын тейлеп турган борбордук орган. *Жүрөгүн тыңшап оорунун, Жылмайып доктор*

*сүйлөдү* (Бекебаев). 2. Ушул органдын сырткы тушу. *Колун жүрөгүнө коюп ойлоно калды*. 3. Адамдын ички дүйнөсүн: оюн, тилегин, ички сезимин, кайғысын, ниетин, жалпы эле көңүлүн билдириүү иретинде колдонулат. *Жүрөк сырын айттууга, Тил жетиштейт, тил гана* (Токомбаев). *Эригендей жүрөгүм, Экиленип баратам* (Токомбаев).

Түрк тилинде: *yürek* 1. *Göğüs boşluğunда, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanıda vücuda dağıtan organ, kalp.* 2. *Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklik, korkusuzluk, cesaret.*

1. Дене мүчө аталыштары тектеш тилдердин сөздүк курамындагы байыркы катмарды түзүп, баба тилдин дооруна барып такалгандыктан, мындаи аталыштар кыргыз жана түрк тилинде да сөз жасоочу негизги булак болуп саналат. Ошол эле маалда Түркия Республикасын бир кылымдан бери мамлекеттик тил катары тейлеп, 100 млн.дон ашуун адам сүйлөгөн түрк тили үчүн башка тектеш тилдерге караганда алда канча өнүккөн, колдонууга ийкем, сөз жасоо мүмкүнчүлүгү бай система мүнөздүү.

2. Кыргыз жана түрк тилиндеги дене мүчө аталыштарынын сөз жасоо уяларын курам жактан иликтенип, алардын сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү баскычтарга бөлүштүрүү аркылуу териширилди. Тиешелүү факты материалдар топтолду, такталды, иретке келтирилди, ар тараптан талдоо жүргүзүлүп, окшоштуктар менен айырмачылыктар аныкталды. Дене мүчө аталыштарынын сөз жасоо уялары менен баскычтары сөз жасоонун диахрондук жактан калыпташкан, синхрондук жактан сөздүк курамын такай байытып турган жандуу система экенин тастыктайт.

Сөз жасоо уясы – бир уңгудан тараган туунду сөздөрдүн жыйынтыгы. Сөз жасоо уясындагы сөздөр уңгулаш сөздөргө жатат. Мисалы: *боор – боордо – боордош – боордоштуу; боордо – боорлоп – боордол – боордот – боордуу* ж.б. Ар уяда бир гана уңгу болот. Уңгу – уянын өзөгү. Уңгусу жок сөз жасоо уясын түзүлбөйт. Ал иралды сөз жасоодо уңгулаш сөздөрдүн өзөгүн түзөт. Сөз

жасоо процессинде уңгу сөздүн лексикалык маанисин бейнелейт, бир лексикалык мааниден экинчи лексикалык маанинин жасалышына негиз болот. Уңгу сөздүн лексикалык маанисинин негизинде туунду сөздүн жаңы мааниси жасалат. Мисалы: *баш+чы*, *баш+тык*, *баш+кар*, *баш+та* ж.б. Бул сөздөрдүн баарынын маанисинде жакындык бар, себеби алардын баарынын жасалышына *баш* сөзү негиз болот.

3. Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын уясында жасалган сөздөр морфологиялык жана синтаксистик жолдор аркылуу жасалып, жаңы түшүнүктөрдү атоодо арбын колдонулат. Дене мүчө атальштарынан жасалган туунду зат атоочторду жасоодо синтаксистик жол өзгөчө орунду ээлейт. Синтаксистик жол аркылуу жасалган ар бир татаал сөз структура-семантикалык биримдикти түзөт. Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынан 94 татаал зат атооч жасалган. Алар маани жактан нагыз зат атоочторду, абстрактуу түшүнүктөрдү жана адамга карата айтылган атальштарды билдирет.

4. Кыргыз жана түрк тилинде мейкиндик жана мезгилдик факторлордан улам дene мүчөлөрүн атоодо бири-бирине дээрлик окшобогон жаңы лексикалык бирдиктер пайда болгон. Буга мисал кылыш *темпоралдык*, *аскердик*, *техникалык*, *медицинская-анатомиялык*, *филологиялык*, *коомдук*, *географиялык*, *турмуш-тиричилек*, *кураг-шайман*, *буюм*, *кийим-кечек*, *оюн*, *адамдын сапатын билдириген*, *туугандыкты*, *зоологиялык*, *биологиялык*, *каада-салтка*, *ырым-жырымга*, *адамдын кесиби* сыйктуу дene мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздү келтирүүгө болот.

5. Салыштырылып жаткан эки тилдеги дene мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн ортосундагы морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык жана фонетикалык окшоштуктар менен айырмачылыктар аныкталды.

Жыйынтыктап айтканда, «Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр» деп аталган

диссертациялык ишибиз өз максатына жетип, алдыга коюлган милдеттерди аткардық деген ойдобуз.

**Торага проф. м.а. Б.Ж.Усмамбетов:** - диссиденттын билдириүүсүн уктуңздар, буга чейин аталган диссертациялык иш менен таанышып чыккансыздар. Эми иш боюнча суроо, жоопко өтсөк.

**Филология илимдеринин доктору, проф. Сыдыков А.Н.**

**1-суроо:** Иштин жаңылыгы эмнеде?

**Жооп:** Диссертация кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган сөздөр салыштырма планда алгач ирет иликтенип жаткандыктан, иштин жаңычылдыгы салыштыруунун негизинде эки тилдеги дene мүчө аталыштарынын сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү, алардын ортосундагы морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык жана фонетикалык жалпылыктар менен катар айырмачылыктар алгач ирет илимий айлампага киргизилди. Ошол эле маалда дene мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдүн сөз жасоо баскычтарынын бөлүнүп каралышы да диссертациялык иштин жаңылыгы болуп саналат.

**Филология илимдеринин доктору, проф.м.а. Усмамбетов Б.Ж.**

**1-суроо:** Буга чейин өнүмдүү уңгулар боюнча диссертациялык иштер корголгон, ошол изилдөөлөрдү карадынызы? Сиздин диссертациялык ишиңиз менен кандай айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү бар?

**Жооп:** Кыргыз жана түрк тилдери байыркы тилдердин бири. Алардын лексикалык курамы бай тилдердин катарына кирет. Лексикалык курамды түзүп турган сөздөрдүн катарын талдоого алынып жаткан дene мүчө аталыштарынан сөз жасоо уялары да кирет.

Сөз жасоо уяларын изилдөөдө демейде белгилүү бир топтогу сөздөрдүн өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү менен өз ара айырмачылыктарын аныктоого жана алардын сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүүгө багытталат да,

биздин максат дene мүчө атальшын билдирген сөздөрдүн сөз жасоо жөндөмдүүлүгүн уядагы ар бир баскыч боюнча аныктоо аркылуу андагы туунду сөздөрдүн жалпы курамын жана жасалыш өзгөчөлүктөрүн ачып, көрсөтүү деп табылат. Мында аталган тематикалык топко кирген сөздөрдүн сөз жасоо уяларынын сөз жасоо баскычтарындагы туунду сөздөрдүн талданышы ошол топтогу сөздөрдүн сөз жасоо мүмкүнчүлүгүн билүүгө алыш келет.

Сөз жасоо уяларынын негизинде сөздөрдүн лексика-семантикалык тобун изилдөөгө алган Г.А.Исабекова мындай дейт: «...в современной лингвистике до сих пор нет общепризнанного определения ЛСГ, а в вопросах критерия ее выделения и дифференциации много спорного и неясного. Мы будем придерживаться точки зрения лингвистов, рассматривающих эту группу слов как объединение слов на основе лексического значения и принадлежности к одной части речи]».

**2-суроо:** Өнүмдүүлүк процесси боюнча сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү диссертациялык ишке кошуунун канчалык кажети бар?

**Жооп:** Сөз жасоо уяларында жайгашкан бирдиктер түрдүү сөз түркүмдөрүнө тиешелүү. Сөз жасоо каражаттарынын табиятынан улам белгилүү болгондой, мындай каражаттар жалганган соң сөз бир сөз түркүмүнөн экинчи сөз түркүмүнө өтө берет. Себеби сөздүн семантикасы эле эмес анын колдонулушу, сүйлөм ичинде аткарған милдети да өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы: *төши* бирдигин ала турган болсок аталган уяда төмөнкү туунду сөздөр жайгашкан: *тошио* – этиш (*буйрук ыңгай*); *тошиок* – зат атооч; *төшишө* – этиш (*буйрук ыңгай*); *тошитон* – этиш (*оздук мамиле*); *төшишоши* – этиш (*коши мамиле*); *тошишук* – зат атооч; *тошиоктоши* – 1 зат атооч, 2 этиш (*коши мамиле*); *тошиол* – этиш (*оздук мамиле*); *тошиоо* – кыймыл атооч; *төшишөт* – этиш (*аркылуу мамиле*); *тошиолго* – зат атооч; *тошиончү* – зат атооч; *тошишоштур* – этиш (*аркылуу мамиле*); *тошишошүү* – кыймыл атооч;

Ал эми түрк тилинде *çepе* (*жсаак*) бирдигин карап көрөлү. Аталган уяда төмөнкү туунду сөздөр орун алган: *çepebaz* – сын атооч; *çepek* – зат атооч;

*çeneli* – сын атооч; *çenesiz* – сын атооч; *çenet* – зат атооч; *çenebazlık* – зат атооч; *çenekli* – сын атооч; *çeneksiz* – сын атооч; *çenetli* – сын атооч; *çeneleşme* – кыймыл атооч.

Мында сөз жасоо уясынын улам кийинки баскычында баштапкы сөз бир канча ирет бир сөз түркүмүнөн экинчи сөз түркүмүнө өтүү процессине дуушар болот. Мисалы, *çene* – зат атооч, *çeneleş* – этиш, *çeneleşme* – кыймыл атооч; *çene* – зат атооч, *çenebaz* – сын атооч, *çenebazlık* – зат атооч.

**3-суроо:** Иштин негизги максаты эмнеде?

**Жооп:** Диссертациялык иштин негизги **максаты** – кыргыз жана түрк тилиндеги дене мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдү салыштырып изилдөө аркылуу эки тилдин ортосундагы окшоштук жана айырмачылыктарды аныктоо.

**Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Уметалиева Т.У.**

**1-суроо:** Түрк тилинде кайсы сөз жасоо жолдору кенири колдонулат?

**Жооп:** Атоочтон атооч, атоочтон этиш; этиштен этиш, этиштен атооч.

**2-суроо:** Дериватология багыты жөнүндө түшүнүк берсениз?

**Жооп:** Сөз жасоо (дериватология) – тилдеги сөз жасоо мамилелерин изилдөөчү тил илиминин бир бөлүмү. Тилдин жүйөлүү бир сөздүк белгилери катары жаңы аттарды жаратуу илими болгондуктан, сөз жасоо ономасиологиянын бир бөлүгү катары каралышы мүмкүн.

**3-суроо:** Туунду жана татаал сөздөрдүн ортосундагы морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык жана фонетикалык окшоштуктар жана айырмачылыктарын мисалдар менен айтып берсениз?

**Жооп:** Кыргыз жана түрк тилдеринде фонетикалык ажырым арбын кездешет. Тектеш тилдердин арасында мынданай ажырымдардын болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Кыргыз жана түрк тилдеринин ортосундагы фонетикалык айырмачылыктардын пайда болушунун бир канча себептери бар: а)

биринчиден, түрдүү алфавиттердин колдонулушу. Тагыраак айтканда, кыргыз тилинде кирилл алфавитине негизделген кыргыз алфавити, ал эми түрк тилинде латын алфавитине негизделген түрк алфавити колдонулат;

б) экинчиден, бул тилдердин биринин түрк тилдеринин огуз тайпасына кириши, экинчисинин ушул тилдердин кыпчак тайпасына кириши;

в) үчүнчүдөн, башка тилдер менен болгон карым катыштары. Тил ал тилде сүйлөгөн элдин тагдыры менен ажырагыс бирдикте өнүгүп, өзгөрүп отурат.

Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан морфологиялык жол аркылуу жасалган туунду сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирерине назар салсак, анализге алынган уялардын курамында бардык сөз түркүмү бар экенин байкайбыз. Мисалы: *арка* (*тубаса негиз*) – *арка-к* – зат атооч, *аркы-луу-* *сын атооч*, *арка-ла* – этиш.

Салыштырылып жаткан эки тилде дene мүчө аталыштарына курандылардын жалганышы аркылуу жаңы сөздөрдүн жасалышында куранды мүчөлөрдүн өз ара окшоштуктары арбын кездешет. Алар төмөнкүлөр:

1. -*чы* мүчөсү, мисалы, *бащы* – белгилүү бир топту, ишти башкарып, жетекчилик кылуучу, башкаруучу. *Бащысы Бакай дагы бар, Баатырлардын баары бар* («Манас»). *Салык жылкы фермасынын бащысы болуп иштөөчү*.

-*çı* мүчөсү түрк тилинде да *baş* сөзүнө жалгануу менен жаңы түшүнүктү туюнтурган сөздөрдү жасайт: *başçı* 1. *İşçi başı*. 2. *Çığ veya pişmiş koyun, kuzu, sigır başı satan kimse*.

2. - *ка* мүчөсү. Кыргыз жана түрк тилдеринде *baş* сөзүнө жалгануу менен бирдей маанилерди туюнтурган жаңы сөз жасайт: *башка* 1. Бөлөк, өзгө. *Башка колхоздорго да киши жибердик* (Байтемиров). *Жыйналыштын акыры башка күнгө калды* (Убукеев). || Айырмасы бар, айырмалуу, өзгөчөлүгү бар. *Жумуру баши адамдын Башка-башка өнөрү* (Токтогул). 2. Бөтөнчө, өзгөчө,

айрыкча, артық. *Манастын уулу Семетей Адамдан башка жарагалган* («Манас»). *Баатырдыгы башкача, Балбандыгы эң башка.*

### **Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Садыралиева Г.Э.**

#### **1-суроо: “Соматизм” деген эмне?**

**Жооп:** Соматизмдер - адамдын денесинин структуралык элементтеринин (кол, бут, жүрөк, кан ж.б.) номинациялары. Сөздүн (атап айтканда, соматизмдин) фразеологиялық активдүүлүгүнүн астында анын фразеологиялық бирдиктин курамына кириш жөндөмүн түшүнөбүз.

#### **2-суроо: Дене мүчө атальштары боюнча дагы кандай изилдөөлөр болгон?**

**Жооп:** XX кылымдын 70-90-жылдары сөз жасоо уясы ар тараптан изилденип, түрдүү багыттагы илимий божомолдор айтылып, бир топ изилдөөлөр жарык көргөн. Алсак, сөз жасоо уясы жана этимологиялық уя түшүнүгү текталган [Виноградов 1966: 3-26]. Уянын деңгээли жана аспектилери, сөз жасоо уясы [Тихонов 1987], лексикалық уя [Гинзбург 1979; Янценецкая 1979; 1982; Ким 1987], грамматикалық уя [Гинзбург 1979; Соболева 1970; 1980] тууралуу эмгектер жарык көргөн. Сөз жасоо уясын изилдөөдө сөз жасоо уясынын типологиясын түзүү [Моисеев 1987; Шеляховская 1987], уянын түзүлүшү жана сөз жасоо парадигмасы [Земская 1978; 1982; Мурясов 1980] жана сөз жасоо тизмеги [Тихонов 1982; Ермакова 1982; Улуханов 1977; 1991] сыйктуу түшүнүктөр да текталган. Мындан сырткары, ар бир сөздүн түркүмү жана семантикалық тобу өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөргө ээ экенин түшүнгөндөн кийин ар башка сөз түркүмдөрүндөгү жана лексика-семантикалық топтогу сөздөрдүн сөз жасоо уясын изилдөө колго алына баштаган. Атап айтканда, зат атоочтор [Плужникова 1989; Собиров 1991; Яковенко 2005; Согатова 2007], сын атоочтор [Гинзбург 1984; 1986; Фургель 1988; Гильманова 1987], этиштер боюнча [Лукашанец 1981; Чиканцева 1984; Яковенко 1987; Ходунова 2010], сөз жасоо парадигмасы [Клобукова 1978; Юсупова 1980; Морозова 1980; Яррулина 1980; Пугачёв 1987; Сысоева 1987; Давыдова 1989; Зверев, Гураль

1991; Горьков 1991 ж.б.] жана сөз жасоо чынжырчасы [С.Тихонов 1984; Таджибаев 1987; Хамраев 1987 ж.б.] боюнча изилдөөлөр аткарылган.

**Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Эстебесова П.С.**

**1-суроо:** Диссертациялык иштеги “balık göz” сөзүн фразеологизм катары алдыңызбы же кош сөз катарыбы?

**Жооп:** “balık göz” сөзүнүн туура жазылышы “balıkgözü”. Татаал сөз болуп саналат. Бут кийимдердин боосунун кирген темирден же сөөктөн жасалган тегерек тешигине же курдун тешиктерине берилген сөз.

**Төрага проф. м.а. Б.Ж.Усмамбетов:** - Урматтуу бүгүнкү Режеп Акалындын талкуусуна катышып жаткан кафедра мүчөлөрү, анда эмесе, суроо жок болсо, талкууга өтсөк. Сөз ф.и.к., доцент А.Карымшаковага берилет.

**Филология илимдеринин кандидаты, доцент А.Карымшакова:**

Диссертанттын тандап алган темасы – чынында эле, актуалдуу темалардан. Анткени салыштырылып жаткан тилдер түбү бир текстеш тилдер болгондуктан, анын үстүнө дene мүчө атالыштары тээ байыркы лексика болгондуктан, бул тилдерде көптөгөн жалпылыктар бар экени талашсыз. Бирок кыргыз тили Н.А.Баскаковдун классификациясы боюнча түрк тилдеринин кыгыз-кыпчак атальшындагы тобуна кирсе, түркиялык түрк тил огуз группасындагы тилдерге кирет. Анын үстүнө бул эки тилдин бири-биринин территориялык жактан алыстыгы да аталган тидерде тилдик айырмачылыктардан болушуна негиз берген.

Диссидент Режептин бул иимий ишти аткаруудагы негизги милдети текстеш тилдердеги аталган темага тиешелүү жалпылыктарды аныктоо менен катар, кандай айырмачылыктар бар экендигин илимий негизде аныктап чыгуу милдети болгон. Ал кыргыз жана түрк тилдериндеги мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдөгү жалпылыктарды жана өзгөчөлүктөрдү ачып берүү максатында алгач сөз жасоонун үч баскычы аркылуу, тактап айтканда, дene мүчө атальштарын билдириген унгуга бир

куранды мүчөнүн, андан кийин эки куранды мүчөнүн, ақырында үч куранды мүчөнүн жалғанышы менен эки тилде кандай сөздөр, кандай жолдор аркылуу жасаларын топтолгон факты-материалдардын негизинде ачып бергенге аракет кылган. Ал аракеттери жакшы натыйжаларды бергендигин иштен көрүүгө болот. Ошондой эле бул эмгекте салыштырылып жаткан тилдерде дene мүчө атальштарынын уясында жасалган татаал сөздөр да тиешелүү фактылардын негизинде жалпылыктары менен бирге, айырмачылыктардын себеби эмнеде экендги тууралуу ой жүгүртүүлөр берилет.

Ушундай илимий анализдерди өз деңгээлинде аткаруу үчүн изилдөөчү Р.Акалын сөздүктөрдүн түрлөрүн казып, тиешелүү факты-материалдарды топтой билген. Автордун ал аракеттери (канча жана кайсы сөздүктөрдөн материал топтогону ал маалыматтарды кантеп эмгекте жайгаштыргандыгы) иште даан көрүнүп турат.

Диссертациялык иш үч ырааттуу главадан турат. 1-главада традицияга айлангандай изилдөөнүн теориялык негиздери жана тарыхы каралган. Тектап айтканда, анда дene мүчө атальштарынан жасалган сөздөрдүн тил илиминде изилденишинен тартып, дene мүчө атальштарынан жасалган сөз жасоо уяларынын үч баскычы өз-өзүнчө сыптталып берилген. 2-главада диссертациялык көнөштин талабына ылайык аталган теманы изилдөөнүн методологиялык базасы жана методдору тууралуу алгылыктуу маалыматтар берилет. Бул глава көлөм жагынан да кыска болбой, жакшы иштелген. Иштин 3-главасы эки тилдеги дene мүчө атальштарынан жасалган сөздөрдүн морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык, фонетикалык жол менен жасалыш өзгөчөлүктөрү анализге алынган.

Эмгек жатк, түшүнүктүү тил менен, негизинен катасыз аткарылган. Темага тиешелүү факты-материал арбын топтолгон. Өзгөчө кыргыз тилине тиешелүү маалыматтар өтө көп. Ар бир главадан соң, талапка ылайык болгон жыйынтыктар берилген. Иштин аягында жалпы корутунду да берилген.

Ар бир илимий эмгектегидей эле бул иште да айрым мүчүлүштөр кезигет.

1. Түркчө мисалдарды дагы арбытуу керек.

2. Айрым фамилиядан соң илик жөндөмөнүн мүчесү орфографиянын эрежеси боюнча каткалан т менен берилбестен, жумшак д менен жызылуусу керек. Бирок иште т менен берилип калган. Караңыз: 26-б. Г.Садвакасовдун, 27-б. Х.Ч.Бакаевтин, А.Нажиматовдун, 28-б.М.А.Терентьевтин ж.б.

**3.32-б., 35-б. бирок, ошентсе да** деген байламталардан кийин үтүр келбейт. Алардан кийин киринди сөз берилсе гана, үтүрдүн зарылчылыгы болуп калат. Бирок бул белгиленген мүчүлүштүктөр иштин негизги маани-маңызын ылдый түшүрө албайт. Анын үстүнө аларды кыска аралыкта эле түзөтүп коуюга болот.

Жыйынтыктап айтканда, **Режеп Акалындын** “Кыргыз жана түрк тилдериндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр” аталышындағы кандидаттық диссертациясын буткөн иш катары баалап, коргоого сунуштоого болот.

**Төрага проф.м.а. Б.Ж.Усмамбетов: Сөз доц.м.а. Т.Уметалиевага берилет:**

**Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Т.Уметалиева:**

Бүгүнкү күндө тил илиминде тектештирме планда илимий изилдөө жүргүзүү, кыргыз тил илиминде, түркологияда тилчи-окумуштуулардын көңүл борборунда болуп келүүдө. Диссертациялык иште кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр, салыштырма планда алгач иликтөөгө алынган.

Иштин темасы актуалдуу, тектештирме грамматикага чоң салымын кошо турган темалардын бирине арналган. Иштин түзүлүшү алдыга коюлган максат-милдеттерге ылайык уч баптан, киришүү жана корутунду бөлүмдөрунөн, пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат.

Киришүү бөлүмүндө теманын актуалдуулугу, максат, милдеттери, практикалык жана теориялык жактан баалуулугу, методологиялык негизи, жаңылыгы, коргоого коюлган жоболору, апробация жана диссертациянын түзүлүшү боюнча кыскача маалыматтар камтылган.

I бап «Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштары менен алардан жасалган сөздөрдү изилдөөнүн теориялык негиздери жана тарыхы» деп аталып, анда жалпы тил илиминде, түркологияда жана кыргыз тил илиминде изилденишине сереп салып, белгилүү түрколог окумуштуулардын эмгектерин белгилеп көрсөтүү менен, аларда козголгон маселелерге, проблеманын маңызын, өзөгүн көрө билген урунтуу ойлорго өзгөчө көңүл бурат. Ушуну менен бирге эле эки тилдеги дene мүчө аталыштарынан жасалган сөз жасоо уяларынын үч баскычын бөлүп көрсөтөт [91-113-б.].

II бап «Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган сөздөрдү изилдөөнүн методологиялык базасы, материалдары жана методдору» деп аталып, бул бапта салыштырылып жаткан эки тилдеги баш, кол, бет, тил, бел, көз, бут, жүрөк сөздөрү энд өнүмдүү сөздөр экенин баса белгилейт [131-133-б.]. Изилденип жаткан 23 сөз жасоо уясынын ичинен бир баскычтан турган уя кездешпей тургандыгын, басымдуу көпчүлүгү түзүлүшүнө карай эки жана үч баскычтуу уялар түрүндө болорун өз изилдөөсүндө көрсөтөт.

III бап «Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдүн өзгөчөлүктөрү» деп аталып, бир нече параграфка бөлүнгөн. Дене мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдүн өзгөчөлүктөрү, морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык жол менен жасалыштарын факты-материалдар менен анализдеп берет. Ошондой эле эки тилдеги сөздөрдүн фонетикалык окшоштук жана айырмачылыгы да берилет [161-165-б.].

Диссертациянын текстинде бул жана ушул өндүү алгылыктуу жактары көп. Ошентсе да, иште орун алган айрым мүчүлүштүктөрдү белгилей кетүү абзел.  
Алар төмөнкүлөр:

1. Диссертанттын ишинде айрым бир стилдик жактан кеткен каталар бар.
2. Орфографиялык каталар да кездешет.

Жогорудагы кемчиликтер диссертациянын жалпы мазмунуна кедергисин тийгизе албайт.

Жыйынтыктаа айтканда, Акалын Режептин 10.02.20-тектештирмеги тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу учун жазылган «Кыргыз жана түрк тилдериндеги дөнө мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр» аттуу диссертациялык иши жалпы мазмуну боюнча, негизинен, УАКтын кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарына жооп берет. Ошондуктан жогоруда айтылган пикирлерди эске алуу менен аны диссертациялык көнөштөн кароосуна сунуш кылууга болот.

**Төрага проф. м.а. Б.Ж.Усмамбетов:** Сөз доц.м.а. Г.Э.Садыралиевага берилет.

**Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Г.Э.Садыралиева:**

Дөнө мүчө атальштары тил тарыхынын алгачкы доорлоруна туура келет. Кыргыз жана түрк тилиндеги дөнө мүчө атальштарынын көпчүлүгүнүн фонетикалык структурасы, семантикасы жана сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрүнүн окшош болушу мындай сөздөрдүн байыркы доордо эле жаралгандыгынан кабар берет. Ошондуктан кыргыз жана түрк тилдериндеги дөнө мүчө атальштарына арналган бул диссертация азыркы кыргыз тили жана түрк тили үчүн актуалдуу болуп саналат.

Диссертациялык иште кыргыз жана түрк тилиндеги дөнө мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдү салыштырып изилдөө аркылуу эки тилдин ортосундагы окшоштуук жана айырмачылыктарын аныктоо максат кылышын алышын, кыргыз жана түрк тилиндеги дөнө мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн изилдениш тарыхы, кыргыз жана түрк тилиндеги дөнө мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөргө байланыштуу түшүнүктөр, кыргыз жана түрк тилиндеги дөнө мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөргө тиешелүү факты материалдар топтолуп, кыргыз жана түрк тилиндеги дөнө мүчө атальштарынын сөз жасоо уяларын курам жактан иликтөө, алардын

сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрүнө жараша баскычтар, салыштырылып жаткан эки тилдеги дene мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн ортосундагы морфологиялық, синтаксистик, лексика-семантикалық жана фонетикалық окшоштуктар менен айырмачылыктар талдоого алынган.

Диссертация кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын уясында жасалган сөздөр салыштырма планда алгач ирет иликтенип жаткандыктан, иштин жаңычылдыгы салыштыруунун негизинде эки тилдеги дene мүчө атальштарынын сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү, алардын ортосундагы морфологиялық, синтаксистик, лексика-семантикалық жана фонетикалық жалпылыктар менен катар айырмачылыктар алгач ирет изилденип жатат.

Дене мүчө атальштары текстеш тилдердин сөздүк курамындагы байыркы катмарды түзүп, баба тилдин дооруна барып такалгандыктан, мындай атальштар кыргыз жана түрк тилинде да сөз жасоочу негизги булак болуп саналарын аныктаган.

Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын сөз жасоо уяларын курам жактан иликтенип, алардын сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү баскычтарга бөлүштүрүү аркылуу териширилген.

Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн ортосундагы морфологиялық, синтаксистик, лексика-семантикалық жана фонетикалық окшоштуктар менен айырмачылыктар аныкталган.

Жыйынтыктап айтканда, Акалын Режептин 10.02.20 – текстештирметарыхый, типологиялық жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «Кыргыз жана түрк тилдериндеги дene мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр” аттуу диссертациялык иши коюлган максатына жеткен. Кыргыз тили менен түрк тилин салыштырууда баалуу таяныч материал боло алат. Иш мыкты илимий стилде жана кыргыз тилинин грамматикалық мыйзамдары сакталып жакшы деңгээлде жазылган. Коргоого сунуштайм.

**Төрага проф. м.а. Б.Ж.Усмамбетов: Сөз доц.м.а. Ж.А.Артыковага берилет.**

**Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Ж.А.Артыкова:**

Байыркы уңгулар, окшош грамматикалык формалар – албетте, текстеш тилдерди бири-бирине жакындатуучу негизги объект болуп саналат. Бул диссертациялык иште: дene мүчө атальштары сөздүк курамдын көөнө катмарын түзгөндүктөн жана да бул сөздөр сөз жасоонун маанилүү булагы катары кызмат кылгандыктан, кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдү салыштырма планда изилдөө иши жүргүзүлгөн. Бул түркология илиминде актуалдуу маселелердин бири болуп саналат. Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн изилдениш тарыхына токтолуу менен туунду жана татаал сөздөрдүн ортосундагы морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык жана фонетикалык окшоштуктар менен айырмачылыктарды аныктоо үчүн бир топ мисалдар аркылуу талданган.

Иштин биринчи бапында кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштары көп сандагы туунду сөздөрдүн жасалышына негиз болуп, тилде узак тарыхый жолду басып өтүү менен лексикалык кордун өнүгүшүнө, сөздүн түз жана өтмө мааниде колонушуна, башкача айтканда сөздөр бейтарап мааниден тышкары экспрессивдүү мааниде да берилишине чоң таасир тийгизээрин далилдеген.

Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын сөз жасоо уялары З баскыч менен бөлүп изилдеген. Жалпы тил илиминде сөз жасоо уяларына байланыштуу бир топ илимий изилдөөлөр жүргүзүлсө да, алардын структура-семантикалык жактан толук изилденип бүтө элек, атайын изилдөөгө алына турган актуалдуу проблемалар арбын. Сөз жасоо маселесине тиешелүү атайын илимий-изилдөө иши колго алынып, сөз жасоо, сөз жасоо мааниси, негиз, туундулук катыш, куранды мүчө, сөз жасоо уясы сыйктуу бир топ проблемаларды акыркы жылдары жарык көргөн жалпы тил илиминдеги,

түркологиядагы изилдоөлөрдүн концепцияларына таянып, диссертант жаңы өңүттөн изилдеп чыгууга бел байлаган. Ошондой эле кыргыз тилинде таңдалып алынган дene мүчө аталышын билдируүчү 23 сөздөн сөз жасоо уясынын 1-баскычында жалпы 162, 2-баскычында 180, ал эми 3-баскычында 94 туунду сөз жасалса, ал эми түрк тилинде 126 сөз 1-баскычта, 151 сөз 2-баскычта, 117 сөз 3-баскычта жайгашкандыгын табицалар жана келтирилген мисалдар менен көрсөтө алган. Кыргыз жана түрк тилиндеги талдоого алынган дene мүчө аталыштарын билдируүчү сөздөрдүн туунду сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрүн эки тилдеги азыркы абалын чагылдырган.

Экинчи бапта ар бир сөз жасоо уясынын курамында камтылган компоненттер иралды структуралық, салыштырма, сыпаттама ыкмалдар аркылуу талдоого алынган. Сөз жасоонун тибин аныктоодо, салыштырылып жаткан туунду сөздөрдүн түзүүчүсү сөз түркүмдүк белгиси боюнча бирдей болушуна, экинчиден, салыштырылып жаткан туунду сөздөрдүн сөз жасоо маанилери бирдей болушу; үчүнчүдөн, салыштырылып жаткан туунду сөздөрдүн бирдей куанды мүчө менен жасалышы зарыл. Ал эми татаал сөздөр болсо бирдей каражаттар аркылуу түзүлүшү шарт деген принциптин негизинде изилдөө жүргүзулгөн.

Иштин жүрүшүндө сөз жасоо уяларынын негизи катары алынган дene мүчө аталыштарынын ичинен кыргыз жана түрк тилинде эң өнүмдүү деп баш, кол, бел, тил, бет, көз, бут, ооз, тиш, моюн, ич, карын, боор, кулак, таман, жүрөк сөздөрү эсептелинген. Алар эң өнүмдүү сөз жасоо уяларын түзөөрүн жана сөз жасоо баскычтарында жасалган көптөгөн туунду сөздөрдү ичине камтыганын далилдеген.

Үчүнчү бапта дene мүчө аталыштарынын уясын уюштурган туунду жана татаал сөздөр морфологиялық, синтаксистик жана лексика-семантикалық жолдор аркылуу жасалаарын мисалдар менен көрсөткөн.

Жогоруда аталган жагдайлар бул иштин актуалдуулугун жана илимий-теориялык жаңылыгын аныктайт.

Диссертациялык иш киришүүдөн, үч баптан, корутундудан, пайдаланган адабияттардын тизмесинен турат. Ишти аткарууда диссертант бай факты-материалдар, илимий-теориялык адабияттар, көз караштар, концепциялар аркылуу кеңири талдоого алуу менен кыргыз жана түрк тилдериндеги дене мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрөгө изилдөө жүргүзгөн.

Ошондой эле диссертацияда айрым бир техникалык мүчүлүштүктөр жолугат, бирок ал диссертациянын жалпы мазмунуна, анда көтөрүлгөн илимий-теориялык маселелерге көлөкөсүн түшүрө албайт. Акылын Режептин «Кыргыз жана түрк тилдериндеги дене мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр» деген темада жазган диссертациясы КР ЖАКтын кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарына толук жооп берет.

**Төрага проф. м.а. Б.Ж.Усмамбетов:** Сөз доц.м.а. П.С.Эстебесовага берилет.

**Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а. П.С.Эстебесова:**

Изденүүчү Режеп Акалындын «Кыргыз жана түрк тилдериндеги дене мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр» аттуу илимий иши, тандап алган темасы – түркологиядагы, анын ичинен кыргыз жана түрк тил илиминдеги актуалдуу маселелердин бири. Себеби салыштырма, тарыхый-тектештирме планда кыргыз жана түрк тилиндеги дене мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдү иликтөө иши эки тилдин ортосундагы жалпылык жана айырмачылыктарын аныктап, тактоого мүмкүнчүлүк берет. Мына ушул жагдайдын өзү эле иш ары актуалдуу, ары алгылыктуу экендингин билдирет.

Илимий иш киришүүдөн, үч баптан, жалпы корутунду жана колдонулган адабияттардын тизмесинен турат.

Иштин биринчи бабы «*Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштары менен алардан жасалган сөздөрдү изилдөөнүн теориялык негиздери жана тарыхы*» деп аталат. Бул бөлүмдө эки тилдеги дene мүчө аталыштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн изилдениш тарыхына сереп салынып А.Н.Тихонов, Е.А.Земская, Л.К.Жаналина, А.Ю.Самохин, С.Собиров, И.А.Пугачев, Р.С.Манучарян, С.А.Турбекова, А.М.Зализняк, А.Г.Гулямов, Г.Садвакасов, А.А.Юлдашев, П.М.Мелиоранский, И.А.Батманов, Б.Орузбаева, И.Абдувалиев, Т.Садыков, Т.Бангуоглу, Ж.Дени ж.б. окумуштуулардын сөз жасоо маселеси боюнча теориялык ойлору, изилдөөлөрү тууралуу сөз болот. Андан соң кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган сөз жасоо уялары үч баскычка бөлүнүп каралып, эки тилде тен сөз жасоо уяларынын 1-жана 2-баскычтарына салыштырмалуу 3-баскычында жасалган сөздөр сан жагынан аздык кылары далилденет.

Иштин экинчи («*Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган сөздөрдү изилдөөнүн методологиялык базасы, материалдары жана методдору*») бабында кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдү изилдөөдө сыпаттама, байкоо, талдоо, эксперимент, топтоштуруу, моделдөө, санак жүргүзүү, анализ, синтез ж.б. методдору колдонулуп, изилдөөнүн материалдары катары эки тилдеги дene мүчө аталыштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөр түшүндүрмө, котормо, орфографиялык, этимологиялык, фразеологиялык жана энциклопедиялык сөздүктөрдөн жыйналгандыгы көрсөтүлөт. Ошондой эле *тубаса негиз, туунду негиз, түзүүчү негиз, туундулук катыш, сөз жасоо уясы, сөз жасоо уяларынын түзүлүш типтери, толук уя ж.б. түшүнүктөрүнө аныктамалар, окумуштуулардын ой-пикирлерি берилип, арка, бел, моюн, мурун, боор, баш, көз ж.б.* дene мүчө аталыштарынын 1-2- жана 3-баскычтарында жасалган сөздөр талдоого алынат.

Ал эми иштин үчүнчү бабында («*Кыргыз жасана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынан жасалган сөздөрдүн өзгөчөлүктөрү*») кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын морфологиялык, синтаксистик жана лексика-семантикалык жолдор аркылуу зат *атооч, ат атооч, сын атооч, тактооч, этиши сөздөр* жасала тургандыгы белгиленет жана ал сөздөр анализге алынып, алардын сандык катышын диаграмма менен тастыктап көрсөтөт. Эки тилдеги дene мүчө атальштарынан жасалган сөздөрдүн фонетикалык жактан окшоштук жана айырмачылыктарынын себеп-өбөлгөлөрүн аныктап берет.

Жыйынтыктап айтканда, изденүүчү бул илимий ишин жазууда бир топ эмгек жумшаган. Көп факты материал чогулткан, иликтөөсүн далилдүү, орундуу жүргүзүүгө аракеттенген. Иштеги статистикалык көрсөткүчтөр, сандык катыштардын тастыкталып берилиши иштин артыкчылыгы катары каралат.

Бирок аткарылган ар бир иште мүчүлүштүктөр болбой койбайт. Илимий иште төмөнкүдөй эске алуучу маселелер кезигет:

1) Иштин 3-бөлүмүнүн 3-параграфында түрк тилиндеги кээ бир сөздөрдүн көрмөлору кыргыз тилинде, кээ бир сөздөр орус тилинде берилген. Маселен: *Türk dili* (турецкий язык), *küçük dil* (язычок), *ölü dil* (мертвый язык), *yazı dilı* (письменный язык) (147-б.) ж.б. Бул сөздөрдүн түшүндүрмөлөрүн кыргыз тилинде берсеңиз туура болмок;

2) Илимий иштин 3-бөлүмүндө дene мүчө атальштарынан жасалган сөздөрдүн кыргыз тилиндеги түшүндүрмөлөрү сүйлөмдөр менен бышыкташып берилет, ал эми түрк тилинде түшүндүрмөлөрү гана берилип, масалдар берилген эмес. Мисалдарды дагы кошуп койсоңуз иштин артыкчылыгы дагы артмак (136, 137-бб.);

3) Иште орфографиялык, техникалык каталар кездешет (78, 79, 80, 81, 85, 87, 95, 101-бб.);

Мындай мүчүлүштүктөр илимий иштин жалпы деңгээлине доо кетирбейт, буларды ондоп коюу кыйынчылык деле жаратпайт.

Негизенен диссертациялык иш коюлуучу талапка жооп берет, коргоого сунуш кылууга болот.

**Төрага проф. м.а. Б.Ж.Усмамбетов:** доц. М.К.Алишовага берилет.

**Филология илимдеринин кандидаты, доц. М.К.Алишова:**

Соңку мезгилдерге чейин кыргыз жана түрк тилдерин салыштырып иликтөөгө аздыр-көптүр көңүл бурулуп, бул багыттагы иштер, негизинен фонетиканын, грамматиканын (морфологиянын, синтаксистин), стилистиканын проблемаларына багыталгандыгы баарыбызга белгилүү. Кыргыз жана түрк тилиндеги дене мүчө атальштарын билдириген дене мүчө атальштары туунду жана татаал сөздөрдү жасоого активдүү катышат. Алардын көп маанилүү болушу, сөз жасоо мүмкүнчүлүгүнүн күчтүүлүгү олуттуу көңүл бурула турган маселе. Тектеш эки эл абстрактуу түшүнүктөрдү конкреттештириүү үчүн дене мүчө атальштарынан жаңы туунду жана татаал сөздөрдү дайыма жаратып келишкен. Бул багытта

Акалын Режептин аткарған кандидаттык диссертациясы теориялык жана практикалык баалуу булак болору анык.

Салыштырууга алынган кыргыз жана түрк тилиндеги дене мүчө атальштарынын окшоштуктары, дене мүчө атальштары сөздүк курамдын көөнө катмарын түзгөндүктөн, алар сөз жасоонун маанилүү булагы катары кызмат кылары анык. Мындай сөздөрдү салыштырып изилдөө эки тилдин ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктарды аныктоого өбөлгө түзөт. Демек, бул жагынан кыргыз жана түрк тилиндеги дене мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдү салыштырма планда изилдөө түркология үчүн актуалдуу маселелерден экени талашсыз.

Диссертациялык иштин темасы К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик

университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын илимий изилдөө багытына туура келүү менен ушул кафедрада аткарылган.

Диссертация кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган сөздөр салыштырма планда алгач ирет иликтенип жаткандыктан, иштин жаңычылдыгы салыштыруунун негизинде эки тилдеги дene мүчө аталыштарынын сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү, алардын ортосундагы морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык жана фонетикалык жалпылыктар менен катар айырмачылыктар алгач ирет илимий айлампага киргизилди. Ошол эле маалда дene мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдүн сөз жасоо баскычтарынын бөлүнүп каралышы да диссертациялык иштин жаңылыгы болуп саналат. Коргоого коюлуучу жоболордун жалпы саны (5) менен чыгарылган натыйжалардын саны дал келет.

Диссертация киришиүүдөн, үч баптан, корутундуудан, колдонулган адабияттардын тизмесинен турат.

Иштин киришиүү бөлүгү бул бөлүмгө коюлуучу талаптарды толук камтып, так, ырааттуу, түшүнүктүү иштелген.

*Биринчи бапта* кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдүн изилдениш тарыхына серей салынып, эки тилдеги дene мүчө аталыштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөр маселесине кайсы тилчилер кайрылган, кандай аспектилерде изилдешкен, аталган маселе тууралуу кандай түшүнүктөр жана бирдиктер такталган, бул тууралуу кандай фундаменталдуу эмгектер жарык көргөн деген суроолор иликтенет. Кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын сез жасоо уяларына жана баскычтарына кецири талдоо жүргүзүлүп, дene мүчө аталыштары сез жасоо мүмкүнчүлүктөрүнө карай үч баскычка бөлүнүп каралат.

*Экинчи бапта* кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдү изилдөө материалдары жана методдору тууралуу кецири маалымат берилет.

*Учүнчү бапта* кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын морфологиялық, синтаксистик, лексика-семантикалық, фонетикалық жана тарыхый окшоштуктары жана айырмачылыктары тууралуу сез болот. Дене мүчө аталыштардын уясындагы морфологиялық, синтаксистик, лексика-семантикалық жолдор аркылуу жасалган сөздөрдү анализге алууда 1- баскычта түрк тилинде 423, кыргыз тилинде 470 сез жасалган.

Булардын сандык катышын диаграмма аркылуу берилши иштин таасирин күчтөтүп, артыкчылыгын айгинелейт.

Кыргыз жана түрк тилдеринде дene мүчө аталыштардын негизинде жасалган сездер тилдик иархиянын негизинде фонетикадан баштап семантиказа чейин камтуу б.а. морфологиялық, синтаксистик жана лексика-семантикалық жолдор аркылуу изилденип толук бүткөн эмгек. Алар түрдүү сез түркүмдөрүнүн кызматын аткарат.

*Корутундуда* иштин илимий натыйжалары чыгарылган. Кыргыз жана түрк тилдери текстеш тилдер экенине карабастан, алардын ортосунда бир топ окшоштуктар менен катар айырмачылыктар дагы кездешпей койбайт. Ал окшоштуктар менен айырмачылыктар илимий эмгектин үчүнчү бөлүгүндө мисалдар менен ынанымдуу тастыкталган.

Менин оюмча, диссертациянын экинчи, үчүнчү, баптарында илимий-теориялық жана практикалық мааниге ээ болгон орчуундуу маселелер чечилген.

Ошонун менен бирге айрым бир кемчиликтер байкалат. Масел ей:

1. УАК жобосуна ылайык киришүү, 1-бап, 2-бап, 3-баптар, жалпы корутунду, пайдаланылган адабияттар чоц тамгалар менен жазылат. Иштин ичинде чон, тамгалар менен жазылган мазмунунда унтуулган.

2. Диссертациянын текстиндеги айрым техникалық мүчүлүштүктөр, кыргызча мисалдардын берилшиндеги кээ бир так эместиктер учурайт.

Мисалы: *сөздүк кору* (96.) туурасы *балким сөздүктөрү, пандап сойгула бүт, жеди, чөппүн, жамбап, ыргайп, айланбейп, памак*(162- 1636).

Сунуш катары:

Автор өзүнүн алдына коюолган максатына жете алган деп эсептөөгө

болот. Бирок, илимий иш келечекте кайсы багытта уланышына басым жасалган эмес, когнитивдик лингвистикагабы же лингвомаданияят таануугабы...

Иштин жалпы көлемү 197 беттен турат, бир аз кыскартса деп сунуштаар элем, себеби жобого ылайык кандидаттык иш үчүн 150-160 беттер жарайт.

Жогоруда айтылган мүчүлүштүктөр иштин аброюн түшүрбөйт, тескерисинче эмгектин сапатын жакшыргууга кемектошот.

Акалын Режептин диссертациялык эмгеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Аттестациялык Комиссиясынын түрк тилдери (10.02.06) адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты деген окумуштуу даражаны изденип алуу үчүн диссертацияга коюлуучу талаптарга толук жооп бере турган эмгек деп эсептөө менен бирге.

Жогоруда айтылган пикирлерди эске алып, диссертациялык ишти коргоого сунуш кылам.

**Отурумдун төрагасы ф.и.д., проф. м.а. Б.Ж.Усмамбетов:** - Эгерде башкасын пикирлер жок болсо, анда диссертация боюнча токтом кабы алууга сунуш кылам. Изилдөөчү Режеп Акалын 10.02.20 – текстештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча сунушталган “Кыргыз жана түрк тилдериндеги дене мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр” аттуу темадагы диссертациясынын талкуусунда бир эле сунуш келип түштү. Макул – 10, каршы – жок, калыс – жок.

### **Кафедранын отурумуни КОРУТУНДУСУ:**

Диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыгында төмөнкүдөй корутунду ой-пикирлерди айтууга болот:

- Изилдөөнүн темасы:** Илимий иш К.Карасаев атындагы БМУнун кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын тематикалык планына туура келет.

**2. Теманын актуалдуулугун** шарттаган факторлорго тектеш тилдерди текшермек типологиялык өңүттөн изилдөө азыркы тил илимидеги өзөк маселелерден экени талашсыз. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы ар тараптуу кызматташтык илим жаатында да бир катар мүмкүнчүлүктөрдүн жаралуусуна жана салыштырма пландагы илимий иштердин аткарылышына жол ачууда. Диссертациялык иш кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынан жасалган туунду жана татаал сөздөрдү салыштырма планда иликтөө аркылуу жогоруда белгиленген илимий изилдөөлөрдүн катарын толуктамакчы.

Кыргыз жана түрк тилинин сөздүк курамында дene мүчө атальштарынын ээлеген орду өзгөчө. Себеби дene мүчө атальштарына тиешелүү, сөздөр тил жаралган алгачкы көөнө доорлорго барып такалары анык. Адам баласы оболу өзүн, андан соң айлана-чөйрөдөгү көзгө көрүнгөн жана сезип туюлган нерселерди атоо менен аларды таанып билет. Бул жагынан дene мүчө атальштары да абалтан жаралган сөздөргө жатат. Салыштырууга алынган кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын окшоштуктары – мунун ачык далили. Дене мүчө атальштары сөздүк курамдын көөнө катмарын түзгөндүктөн, алар сөз жасоонун маанилүү булагы катары кызмат кылары анык. Мындай сөздөрдү салыштырып изилдөө эки тилдин ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктарды аныктоого өбөлгө түзөт. Демек, бул жагынан кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөрдү салыштырма планда изилдөө түркология үчүн актуалдуу маселелерден экени талашсыз.

**3. Автордун диссертациялык илим-изилдөөнүн жыйынтығына айкын катышуусу.** Изилдөөнүн натыйжалары, бүтүмдөрү лингвоэтика, салыштырма типология, лексикология, стилистика боюнча изилдөөчүлөр үчүн керек болот.

**4. Диссертациялык иштин жаңылыктары:**

Диссертация кыргыз жана түрк тилиндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган сөздөр салыштырма планда алгач ирет иликтенип жаткандыктан, иштин жаңычылдыгы салыштыруунун негизинде эки тилдеги дene мүчө аталыштарынын сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү, алардын ортосундагы морфологиялық, синтаксистик, лексика-семантикалық жана фонетикалық жалпылыктар менен катар айырмачылыктар алгач ирет илимий айлампага киргизилди. Ошол эле маалда дene мүчө аталыштарынан жасалган сөздөрдүн сөз жасоо баскычтарынын бөлүнүп каралышы да диссертациялық иштин жаңылыгы болуп саналат.

**5. Диссертациянын мазмунунун коргоого сунушталган адистикке ылайык келиши.** Режеп Акалындын “Кыргыз жана түрк тилдериндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр” аттуу 10.02.20 - текстештирме-тарыхый, типологиялық жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы кеңештин адистигине ылайык келет.

К.Карасаев атындагы БМУнун кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын аспиранты Режеп Акалындын 10.02.20 - текстештирме-тарыхый, типологиялық жана салыштырма тил илими адистиги боюнча сунушталган “Кыргыз жана түрк тилдериндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр” аттуу темадагы диссертациялык иши кафедранын кеңейтилген отуруму төмөнкүдөй

#### **ТОКТОМ кылат:**

1. Режеп Акалындын “Кыргыз жана түрк тилдериндеги дene мүчө аталыштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр” аттуу 10.02.20 - текстештирме-тарыхый, типологиялық жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган изилдөөсу диссертант тарабынан толук аткарылып бүткөн иш деп эсептелинсин.

2. Режеп Акалындын “Кыргыз жана түрк тилдериндеги дене мүчө атальштарынын уясында жасалган туунду жана татаал сөздөр” аттуу 10.02.20 - тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы айтылган сын-пикирлерди эске алуу менен коргоого сунушталсын.

Отурумдун төрагасы  ф.и.д., проф.м.а. Б.Ж.Усманбетов  
Отурумдун катчысы  А.А.Денсоолукова



КОПУН ТАСТЫКТАЙМЫН  
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ  
КАДРЛАР БЕЛУМКУНУ БАШЧЫСЫ  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛА КАДРОВ

«\_\_\_» 20 ж.

